

**И. К. АХУНБАЕВ атындагы
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ**

**Б. Н. ЕЛЬЦИН атындагы
КЫРГЫЗ-РОССИЯ СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ**

Д 14.23.690 диссертациялык кеңеши

Кол жазма укугунда:
УДК 614.2:616.21(575.22)

МАМАНОВ МАРЛЕН АСАНБЕКОВИЧ

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯЛЫК
ЖАРДАМДЫ ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН УЮШТУРУУЧУЛУК НЕГИЗДЕРИ
(ОШ ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА)**

14.02.03 – коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо

Медицина илимдердин кандидаты окумуштуулук
даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын
авторефераты

Бишкек – 2024

Иш Ош мамлекеттик университетинин медициналык факультетинин коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасында аткарылды.

Илимий жетекчиси: Касиев Накен Касиевич
медицина илимдеринин доктору, профессор,
Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян
университетинин коомдук саламаттык жана
саламаттыкты сактоо кафедрасынын башчысы

Расмий оппоненттер: Куракбаев Куралбай Куракбаевич
медицина илимдеринин доктору, профессор,
«КССЖМ» Казахстан медициналык университетинин
саламаттыкты сактоо экономикасы жана
камсыздандыруу медицинасы кафедрасынын башчысы

Розыева Райхан Саитовна

медицина илимдеринин кандидаты, доцент,
С. Б. Данияров атындагы кыргыз мамлекеттик
медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны
жогорулатуу институтунун башкаруу жана
саламаттыкты сактоо экономикасы кафедрасынын
башчысы

Жетектөөчү уюм: Иркутск мамлекеттик медициналык университети,
коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо кафедрасы (664003, Россия
Федерациясы, Иркутск ш., Красное Восстание көч., 2).

Диссертацияны коргоо 2024-жылдын 19-декабрында саат 15:00 медицина
илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча И.
К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Б.
Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д
14.23.690 диссертациялык кеңештин отурумунда өткөрүлөт, дареги: 720020,
Бишкек ш., Ахунбаев көч., 92, конференц-зал. Диссертацияны коргоо боюнча
видеоконференцияга кирүү шилтемеси: <https://vc.vak.kg/b/142-c9g-rqj-fbe>

Диссертация менен И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
медициналык академиясынын (720020, Бишкек ш., Ахунбаев көч., 92), Б. Н.
Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин (720000, Бишкек ш.,
Киев көч., 44) китепканаларынан жана <https://vak.kg> сайтынан таанышууга
болот.

Автореферат 2024-жылдын 19-ноябрында таркатылды.

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,
медицина илимдеринин кандидаты, доцент  Д. Д. Ибраимова

ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертация темасынын актуалдуулугу. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун божомолдоосу боюнча 2050-жылга чейин дээрлик 2,5 миллиард адамдын угуусу кандайдыр бир деңгээлде начарлайт жана кеминде 700 миллион адам угууну калыбына келтирүүгө муктаж болот [World Health Organization, 2019]. Белгилүү болгондой, кулак, тамак, мурун, алкым жана кекиртект (ЛОР-органдарынын) ооруларын туура эмес аныктоо жана дарылоо тактикасы адамдын дем алуу, жүрөк-кан тамыр, таяныч-кыймыл аппаратынын, заара-жыныс жана башка тутумдарынын курч же өнөкөт патологиясынын өрчүп кетүү божомолуна себеп болуп калуусу мүмкүн [Г. З. Пискунов, 2012; М. А. Иванова, 2015; З. С. Гуломов, 2018; И. А. Джусупова, 2018; В. А. Насыров, 2021]. Жаракаттар, өсүүдөгү кемтиктер, ЛОР-органдарынын жаңы пайда болгон шишиктери да калкка оториноларингологиялык жардам көрсөтүүнүн компетенциясына кирет, бирок ЛОР-органдарынын патологиясы менен байланышкан оорулардын так санын аныктоо өтө кыйын.

Бул патологиялар балдардын да, чоңдордун да жалпы ооруларынын түзүмүндө алдыңкы орундардын биринде тургандыгы аныкталган. Убактылуу эмгекке жарамсыздык менен коштолгон оорулардын санында да алардын салыштырма салмагынын үлүшү олуттуу. Ошондуктан саламаттык сактоо тутумунун бардык деңгээлдеринде оториноларингологиялык профилдеги бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу маселелери актуалдуу болуп саналат жана ыкылас илимий-тажрыйбалык изилдөөнү талап кылат [А. Г. Георгиади, 2004; Е. В. Илларионова, 2018; Д. М. Кочетов, 2020; Д. О. Роцин, 2021].

2018-жылдын 20-декабрындагы №600 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген, 2019-2030-жылдарга калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүү боюнча «Дени сак адам – өнүккөн өлкө» программасына ылайык оорунун алдын алуу артыкчылыктуу багыт болуп саналат. Ошол эле учурда медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын баамдоо маселеси саламаттыкты сактоо тутумундагы алдыңкы көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда [М. М. Каратаев, 2017; Н. К. Касиев, 2020]. Маалым болгондой, республиканын саламаттык сактоо тутуму көп тармактуу, мында менчиктин бир нече формаларынын катарлаш иштешине жол берилет. Республикада мамлекеттик саламаттыкты сактоо уюмдарынан тышкары жеке менчик медициналык сектору активдүү өнүгүп жатат, бул жеке сектордун адистерди даярдоого, жаңы ыкмаларды жайылтууга, кымбат баалуу аппаратура жана жабдуулар менен камсыз кылууга, ошондой эле инвестициялоого чоң мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен иштеп жаткан кызмат үчүн жакшы колдоо боло алат. Жогоруда белгиленген маселелерге байланыштуу, республиканын калкына

оториноларингологиялык жардамдын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгуу актуалдуу болуп саналат.

Диссертациянын темасынын артыкчылыктуу илимий багыттар, негизги илимий программалар (долбоорлор), окуу жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илимий-изилдөө иштери менен байланышы. Диссертациялык иш демилгелүү болуп саналат.

Изилдөөнүн максаты: Кыргыз Республикасынын Ош облусунун мисалында заманбап социалдык-экономикалык шарттарда калкка оториноларингологиялык жардам көрсөтүүнү өркүндөтүү жолдорунун илимий негиздемеси.

Изилдөөнүн милдеттери:

1. Ош облусунун калкынын арасында кулак жана чыккый сөөгүнүн ооруларынын айынан келип чыккан ЛОР-органдарынын ооруларынын жайылыш деңгээлин, түзүмүн жана майыптуулуктун динамикасын изилдөө.

2. Ош облусундагы саламаттык сактоо уюмдарына жаткырылган оториноларингологиялык оорулар менен жабыркаган бейтаптардын медициналык-демографиялык мүнөздөмөсүн көрсөтүү.

3. Ош облусунун стационардык мекемелеринде оториноларингологиялык жардам алган бейтаптарды сурамжылоонун негизинде ЛОР-кызмат көрсөтүүнүн сапатын талдоо.

4. ЛОР-кызматтарынын сапатын жогорулатууга багытталган инновациялык долбоордун экономикалык негиздемесин, анын жакынкы келечекте ишке ашыруунун максаттуулугун көрсөтүү жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк негизинде оториноларингологиялык жардамды өркүндөтүү боюнча уюштуруучулук иш-чараларды иштеп чыгуу.

Алынган натыйжалардын илимий жаңылыгы:

1. Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын Ош облусунун калкынын арасында упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын таралышы, түзүлүшү жана майыптыктын тенденцияларына баамдоо жүргүзүлдү.

2. Биринчи жолу Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынын жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын ЛОР-бөлүмдөрүнө кайрылган бейтаптардын негизги оториноларингологиялык оорулары аныкталып, бул бейтаптардын жашоо сапатын төмөндөтүүчү упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын өзгөчөлүктөрүнө медициналык-демографиялык мүнөздөмө берилди.

3. Биринчи жолу өткөрүлгөн сурамжылоо ЛОР-кызматынын сапатын баамдоого жана негизги көйгөйлөрдү аныктоого, Кыргыз Республикасынын Ош облусунун калкына оториноларингологиялык жардам көрсөтүүгө болгон канааттануу критерийлерин жана ЛОР-кызматынын ишкердигин оптималдаштырууга жана бул патологияда дарт аныктоонун сапатын

жогорулатуунун жолдорун аныктоого багытталган далилдүү башкаруу чечимдерин кабыл алууга негиз болуп берди.

4. Ош облусунун калкы үчүн жогорку технологиялык диагностикалык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга шарт түзгөн сунушталган инновациялык мамлекеттик-жеке өнөктөштүк модели боюнча экономикалык негиздемеге таянган оториноларингологиялык жардамды уюштурууну өркүндөтүү боюнча иш-чаралар биринчи жолу иштелип чыкты.

Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү. Калкка оториноларингологиялык жардамдын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу боюнча иштелип чыккан иш-чаралар жана оториноларингологияда мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү колдонуу республиканын ЛОР-кызматын оптималдаштырууга мүмкүндүк берет.

Медициналык-социологиялык шаймандарды колдонуу менен оорукананын деңгээлинде ЛОР-кызматынын ишкердигин изилдөө жеткиликтүүлүктүн негизги көйгөйлөрүн жана оториноларингологиялык жардамды оптималдаштыруу боюнча региондук программаларды иштеп чыгууда эске алынууга тийиш болгон канааттанбагандык себептерин аныктоого мүмкүндүк берди. Оториноларингологиялык медициналык жардамды уюштурууга заманбап ыкмаларды, ошондой эле жаңы дарт аныктоочу жана дарылоочу иш-чараларды киргизүү профилдик кызматтын дарылоо-дарт аныктоо иштеринин сапатын жогорулатууга багытталган.

Тажрыйбалык колдонуу үчүн аймактык саламаттык сактоонун шарттарында инновациялык механизмдерди натыйжалуу колдонуу түзмөктөрү иштелип чыккан жана компьютердик томография дарт аныктоосунда тажрыйбалык колдонууга техникалык талаптар көрсөтүлгөн. Компьютердик томографиялык технологияларды колдонуу менен медициналык жардамдын сапатына мониторинг жүргүзүүнүн сунушталып жаткан тутуму медициналык жардамдын сапатын жана аймактын калкынын ден-соолугунун деңгээлин жакшыртууга мүмкүндүк берет.

Изилдөөнүн натыйжалары Ош шаардык клиникалык ооруканасынын тажрыйбасына киргизилген (23.09.2024-ж. ишке киргизүү актысы) жана ОшМУнун окуу жүрүшүндө клиникалык ординаторлорду даярдоодо колдонулат (23.09.2024-ж. киргизүү актысы).

Алынган натыйжалардын экономикалык маанилүүлүгү. Дарт аныктоо, дарылоо оториноларингологиялык кызмат көрсөтүүнүн сунушталган инновациялык моделине экономикалык баамдоо жүргүзүлдү. Изилдөөлөрдүн натыйжалары медициналык-социалдык жана экономикалык зор мааниге ээ жана заманбап шарттарда оториноларингологиялык жардамды уюштурууну жакшыртууга багытталган. Экономикалык маанилүүлүгү мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борборлорун түзүүдө мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын бюджетине каржылык жүктүн төмөндөшү менен шартталган.

Диссертациянын коргоого коюлган негизги жоболору:

1. Ош облусунун ар кайсы райондорунда кулак жана чыккый сөөгүнүн ооруларынын деңгээлинин өзгөрүүлөрү калктын медициналык жардамга кайрылуусунун төмөндүгү жана оорулардын жетиштүү катталбаганы менен байланыштуу, бул Ош облусунда оториноларингологиялык жардамды жакшыртуунун зарылдыгын көрсөтүп турат. Кулак жана чыккый сөөгүнүн оорулары боюнча алгачкы жолу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген деп табылган адамдардын орточо көрсөткүчүнүн аймактар боюнча ранжирлөө анализи Ош облусунун республикада төртүнчү орунду ээлей турганын көрсөттү.

2. Ош облусундагы оториноларингологиялык оорулууларды дарылоонун өзгөчөлүктөрү республика аймактарынын көбүнө мүнөздүү болгон социалдык-экономикалык жана медико-демографиялык шарттар менен аныкталып, медициналык жардам көрсөтүү процессин өркүндөтүүнү талап кылат.

3. Сервистик тейлөөнү баалоо Ош облусунун калкынын оториноларингологиялык жардамга болгон канааттануусунун негизги көйгөйлөрүн жана критерийлерин аныктоого мүмкүндүк берди.

4. Оториноларингологиялык жардам көрсөтүүнү уюштурууда инновациялык жана башкаруу технологияларынын системасын киргизүү саламаттык сактоо уюмдарынын натыйжалуулугун жана Ош облусунун калкы үчүн жогорку технологиялык медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат.

Издөнүүчүнүн жеке салымы. Автор изилдөөнүн багытын жана программасын жеке өзү түзүп, изилденип жаткан көйгөй боюнча ата мекендик жана чет элдик адабияттарга аналитикалык сереп жүргүзгөн, материал чогултуу программасын түзгөн. Материалдар топтолуп, медициналык иш кагаздарынан маалыматтар алынды, сурамжылоо жүргүзүлдү. Маалыматтар статистикалык жактан иликтенип, натыйжалар интерпретацияланып, талкууланып, коргоого берилген жоболор, корутундулар жана тажрыйбалык сунуштар иштелип чыкты.

Диссертациянын натыйжаларын апробациялоо. Диссертациянын негизги жоболору: "Табигый илимдер жана медицина: теория жана практика" аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясында, Новосибирск ш., 2022-жылдын 22-сентябры (Новосибирск, 2022); "Илим жана практиканын маселелери. 3-сессия" аттуу VII илимий-практикалык конференциясында, Москва ш., 2022-жылдын 30-сентябры (Москва, 2022) талкууланып баяндалды.

Диссертациянын натыйжаларынын жарыяланышы. Диссертациянын темасы боюнча 9 илимий макаласы жарыкка чыккан, анын ичинен 4 макала – РИНЦ системалары аркылуу индекстелүүчү илимий мезгилдүү, импакт-фактору 0,1ден кем эмес болгон басылмаларда жарыяланган.

Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү. Диссертация компьютердик басма менен 145 бетте баяндалган. Ал киришүүдөн, адабий серептен, изилдөөнүн методологиясы жана методикасынан, өздүк изилдөөнүн үч баптарынан,

корутундулардан, практикалык сунуштамалардан жана ошондой эле 107 орус тилдүү жана 60 англис тилдүү авторлорду камтыган 167 булактык библиографиялык көрсөткүчтөн турат. Иш 28 таблицаны жана 18 сүрөттү камтыйт.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө иштин актуалдуулугу негизделип, изилдөөнүн максаты жана милдеттери, илимий жаңылыгы, иштин тажрыйбалык маанилүүлүгү, коргоого берилген диссертациянын негизги жоболору көрсөтүлөт.

1-бап. «Заманбап шарттарда ЛОР-органдарынын ооруларына медициналык жардам көрсөтүү системасын уюштуруунун актуалдуу маселелери (адабий сереп)». Адабияттарды кароодо дүйнөдөгү кулак, мурун жана тамак ооруларына (ЛОР-ооруларына) чалдыгуу, өлүмдүүлүк жана алардын медициналык-социалдык маанилүүлүгү, ошондой эле оториноларингологиялык жардамдын сапатын көзөмөлдөө боюнча илимий басылмалардын аналитикалык сереби, ошондой эле заманбап социалдык-экономикалык шарттарда калктын саны жана саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүүнүн инновациялык жолдору берилген.

2-бап. «Изилдөөнүн методологиясы жана ыкмалары».

2.1 Изилдөөнүн материалдары жана этаптары.

Изилдөө объектиси: оториноларингологиялык профилдеги бейтаптар, оториноларингологиялык жардам.

Изилдөө предмети: Ош облусунун калкына оториноларингологиялык жардам көрсөтүүнү уюштуруу тутуму.

Изилдөө 2016-жылдан 2022-жылга чейинки аралыкта жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн материалы адабий булактар, ченемдик-укуктук документтер, электрондук саламаттыкты сактоо борборунун расмий статистикалык отчеттуулук формаларынын маалыматтары, «дарыланган учур» боюнча ММКФнын маалыматтары, амбулатордук медициналык карта (форма 39, n=11965) жана стационардык медициналык документтер (форма 063/у, n=3423), расмий статистикалык отчеттуулуктун №7 формасынын маалыматтары (майыптыгы боюнча) жана №7Д формасы (балдардын майыптыгы), анкета (n=459) болду.

Биринчи этапта изилдөөнүн максаттары жана милдеттери коюлуп, негизделди, изилдөөнүн планы жана программасы түзүлдү. Медициналык жардамды уюштуруу жана көрсөтүү жаатында адабий булактарга, ченемдик-укуктук документтерге талдоо жүргүзүлдү. Экинчи этапта 2016-жылдан 2022-жылга чейинки мезгилде Ош облусунун калкынын арасында ЛОР-органдарынын ооруларынын таралышы жана түзүмү изилденген. 2014-жылдан

2.1.1 - таблица – изилдөөнүн планы жана программасы

№ п/п	Изилдөөнүн милдети	Изилдөөнүн объектиси, предмети	Изилдөө ыкмасы
1	Ош областынын калкынын арасында ЛОР органдарынын ишмердүүлүгүн уюштуруу жана ЛОР органдарынын оорусунун таралышы жана түзүмү боюнча ата мекендик жана чет элдик басылмаларды изилдөө.	Изилдөө объектиси: Кыргыз Республикасынын жана Ош облусунун райондорунун калкы, ЛОР кызматы. Изилдөө предмети: оториноларингологиялык жардамды уюштуруу жана көрсөтүү; оорулардын негизги класстар боюнча таралышы. ЛОР органдарынын оорулуулугунун структурасы жана динамикасы. Изилдөөнүн материалы: адабий булактар, ченемдик документтер, электрондук ден соолук борборунун статистикалык отчеттуулук формаларынын маалыматтары.	Статистикалык, аналитикалык
2	Ош областынын орто ооруканасына жаткырылган оториноларингологиялык оорулуулардын медициналык-социалдык мүнөздөмөсү.	Изилдөөнүн предмети: Ош облустар аралык бириккен ооруканасынын жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын бейтаптары. Изилдөөнүн предмети: 2016-2022-жылдар аралыгындагы негизги майыптуулуктун таралышы, катталган ЛОР ооруларынан улам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын динамикасы жана аудиологто кайрылуу. Изилдөөнүн материалы: расмий статистикалык отчеттуулуктун №7 формасынын (майыптыгы) жана №7Д формасынын маалыматтары (балдардын майыптыгы), стационардык бейтаптын медициналык документтери (форма 063/у, n=11965), медициналык документациянын маалыматтары формасы 39 (n=3423).	Ретроспективалык, статистикалык, аналитикалык.
3	Пациенттерди сурамжылоонун негизинде ЛОР кызматынын ишинин сапатын баалоонун медициналык жана социалдык аспектилери талдоо.	Изилдөөнүн предмети: Ош облустар аралык бириккен ооруканасынын жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын оториноларингология бөлүмүнүн бейтаптары. Изилдөөнүн предмети: ЛОР бөлүмүндөгү бейтаптардын медициналык-социалдык мүнөздөмөлөрү, пациенттердин көрсөтүлгөн жардамдын сапатына канааттануусу. Изилдөөнүн материалы: анкета (n=459).	Статистикалык, аналитикалык, социологиялык.
4	Көрсөтүлгөн ЛОР кызматынын сапатын жогорулатуу боюнча инновациялык долбоорду даярдоонун экономикалык негиздемеси жана жакынкы келечекте анын ишке ашырылышы.	Изилдөө объектиси: ЛОР кызматы, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк. Изилдөөнүн предмети: КТ диагностикалык бөлүмдөрүнүн ресурстук жабдууларынын абалына талдоо, долбоорду башкарууну уюштуруу, долбоорду башкаруу системасы, финансылык көрсөткүчтөр жана алардын долбоор боюнча сметалык баасы, контролдоо, мониторинг, баалоо системасы. Изилдөөнүн материалы: компьютердик томографияны киргизүүдөн түшкөн финансылык кирешени эсептөө (өзүн актоо мөөнөтү, жабдууларды экстенсивдүү пайдалануу коэффициенти (Ке), жабдууларды интенсивдүү пайдалануу коэффициенти (Ки), инвестициянын кайтарымы, инвестициядан түшкөн киреше).	Статистикалык, аналитикалык, экономикалык.
5	Калкка оториноларингологиялык жардамдын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чараларды жана оториноларингологияда мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү	Изилдөө объектиси: оториноларингологиялык жардам. Изилдөө предмети: оториноларингологиялык жардамдын сапаты жана жеткиликтүүлүгү. оториноларингологияда мамлекеттик-жеке өнөктөштүк. Изилдөө материалы: ЛОР-кызматы.	Статистикалык, аналитикалык, экономика

	колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.		ЛЫК.
--	---	--	------

катталган ЛОР-оорулары боюнча ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жыштыгы талдоого алынган. Кыргыз Республикасынын бардык аймактары боюнча упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынан келип чыккан баштапкы майыштуулуктун таралышы боюнча ажырымдоо жүргүзүлгөн.

2.2 Изилдөөнүн ыкмалары. ретроспективдүү, социалдык (сурамжылоо), экономикалык, аналитикалык, статистикалык.

Ретроспективдүү жана социалдык (сурамжылоо) ыкмалары. Оториноларингологиялык бейтаптардын медициналык жардамдын сапатына канааттануусун баамдоо үчүн 2019-2020-жылдар аралыгында Ош облустар аралык бириккен ооруканасынын ЛОР-бөлүмдөрүнө жана Ош шаардык клиникалык ооруканасына кайрылган бейтаптардын арасында сурамжылоо жүргүзүлдү (n=459).

Аймактык саламаттыкты сактоонун шарттарында инновациялык механизмдерди натыйжалуу колдонуунун түзмөктөрү иштелип чыкты (компьютердик томографиянын мисалында), компьютердик томографиянын дарт аныктоосунда тажрыйбалык колдонуу үчүн техникалык талаптар аныкталды.

Экономикалык ыкма. Компьютердик томографияны ишке киргизүүдөн түшкөн каржылык түшүүлөрдүн эсептөөлөрү долбоорду ишке ашыруунун ар бир пункту боюнча жылына изилдөөлөрдүн санын сатуулардын күтүлгөн минималдуу санына негизделет. Инвестициялык чечимди кабыл алуу үчүн эсептөөлөр берилген: долбоордун өзүн актоо мөөнөтү; пайданын өз ара катышы; чыгымдар жана сатуу көлөмү (CVP талдоосу); сатуунун кирешелүүлүгү. Долбоордун өзүн актоо мөөнөтү инвестициялык чыгымдарды толук жабуу үчүн талап кылынган жылдардын күтүлгөн саны катары аныкталат жана 2.2.1 формуласы боюнча эсептелет:

$$(T_{ок}) = \frac{Y + S}{N} \quad (2.2.1)$$

мында: $T_{ок}$ – өз чыгымдарын актоо мөөнөтү; Y – актоо жылынын алдындагы жылдардын саны; S – өзүн актаган жылдын башындагы орду толтурулбаган чыгым; N – өзүн актаган жыл ичиндеги акчанын агымы.

Акчанын убакыттык наркын эске алуу менен мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (МЖӨ) долбоорун баамдоо төмөнкүдөй эсептөө менен жүзөгө ашырылат: NPV (not present value) - таза учурдагы нарк; IRR (internal rate of profit) - кирешенин ички ченеми.

Иштин натыйжалуулугун көзөмөлдөө үчүн төмөнкү коэффициенттер берилген: Жабдууларды экстенсивдүү колдонуу ($Kэ$) жана жабдууларды интенсивдүү колдонуу ($Kи$).

Кэ жабдуулардын иш жүзүндөгү сааттарынын план боюнча иштөө сааттарынын санына карата катышы менен аныкталат (формула 2.2.2):

$$K_{\text{э}} = \frac{T_{\text{ф}}}{T_{\text{пл}}} \quad (2.2.2)$$

мында: $T_{\text{ф}}$ - жабдуулардын иш жүзүндөгү иштөө убактысы, саат; $T_{\text{пл}}$ – ченем боюнча жабдуулардын иштөө убактысы, саат.

Жабдууларды интенсивдүү пайдалануу коэффициенти ($K_{\text{и}}$) 2.2.3 формуласы менен аныкталат:

$$K_{\text{и}} = \frac{П_{\text{ф}}}{П_{\text{пл}}} \quad (2.2.3)$$

мында: $П_{\text{ф}}$ - иш жүзүндөгү өндүрүмдүүлүк; $П_{\text{пл}}$ - пландалган өндүрүмдүүлүк.

Бул МЖӨ долбооруна инвестициянын кирешелүүлүгү (Return On Investmen -ROI) төмөнкү формула боюнча эсептелген:

$$ROI = \frac{\text{Инвестициядан киреше} - \text{инвестициялык чыгымдар}}{\text{Инвестициялык чыгымдар}} * 100\% \quad (2.2.4)$$

ROI эсептөөсү эки түзүүчүнү колдонууга көз каранды: инвестициядан кирешени жана инвестициялык чыгымдардан. Эгерде $ROI > 100,0\%$ болсо - бул инвестициянын акталганын көрсөтөт. Эгерде $ROI < 100,0\%$ болсо, бул инвестициялар өзүн актаган жок, алар тапканга караганда көбүрөөк жумшалды. Эгерде ROI 100,0%га барабар болсо, бул инвестициянын өзүн актаганын, бирок операциялык чыгашаларды жабуу үчүн киреше жок экенин көрсөтүп турат

Аналитикалык ыкма. Тандоо өлчөмүнүн репрезентативдүүлүгү 625 бирдикти түзгөн жалпы калктын белгисиз саны менен жалпы кабыл алынган ыкма менен аныкталган. Изилдөөдө стационардык медициналык китепчелердин тандоо көлөмү 3423 бирдикти, амбулатордук медициналык китепчелер – 11965 бирдикти, канааттануу анкеталары – 459. Жалпысынан изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча байкоолордун саны 15847ди түзгөн, башкача айтканда тандоо көлөмүнөн ашып кеткен.

Статискалык ыкма. Иште изилдөө ыкмаларынын аналитикалык, анкеттөө, ретроспективдүү, статистикалык, эксперттик баамдоо ыкмасы, экономикалык топтому колдонулган. Салыштырмалуу жана орточо чондуктарды, динамикалык катарлардын көрсөткүчтөрүн эсептөө жүргүзүлдү. Көрсөткүчтөрдүн өз ара байланышынын болушу корреляция коэффициенти, детерминация коэффициенти эсептөө жолу менен аныкталган. Топтор ортосундагы айырмачылыктардын тактыгы Стьюденттин критерийинин, репрезентативдик ката, «р» – катасыз болжолдоонун ишенимдүүлүгүнүн критерийин эсептөөнүн жардамы менен аныкталды.

Маалыматтын бардык көлөмү Microsoft Office, Microsoft Excel аркылуу жеке компьютерде иштетилген.

3-5-баптарда өздүк изилдөөлөрдүн натыйжалары жана талкуу берилди.

3-бап. «Өздүк изилдөөлөрдүн натыйжалары жана аларды талкуулоо».

3.1 Ош областындагы оториноларингологиялык оорулардын деңгээли жана түзүмү. Негизги класстар боюнча оорулардын таралышы көп багыттуу мүнөзгө ээ. Алсак, 2016-жылдан 2019-жылга чейин упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын азайышы 2020-жылы 58,7% көрсөтмөлүү көрсөткүчү менен 41,3%га кескин төмөндөгөн, бул COVID-19 пандемиясына байланыштуу. Оорулардын башка класстары боюнча ушундай эле көрүнүш болгон.

Ош облусунун 100 000 калкка упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын динамикасын талдоо көрсөткөндөй, оорулардын деңгээлинин төмөндөө тенденциясы 2017-жылы -46,3%ды, 2018-жылы -34,7%, 2020-жылы төмөндөө темпи боюнча -40,1%ды түзгөн, 2019-жылы гана +12,5% өсүү тенденциясына ээ болгон. Өнөкөт отит да төмөндөө тенденциясына ээ болуп, 2020-жылы өскөн. Угууну жоготуу менен бейтаптардын жыштыгынын төмөндөшү 2017-жылы -57,6%, 2018-жылы 59,4%, 2019-жылы -43,5%га белгиленген. 2020-жылы угууну жоготуу жыштыгынын кескин өзгөрүүсү +345,9% га аныкталган. Ошо сыяктуу эле, угууну жоготууларынын таралышынын төмөндөшүнүн динамикасы 2017-жылы -43,0%, 2018-жылы -28,2%, 2019-жылы -23%га байкалган. 2020-жылы +1,8%га бир аз өсүш болгон. Жалпысынан Ош облусунда 2019-жылдан тышкары, оорулардын көрсөткүчүнүн төмөндөө тенденциясы байкалган. Өнөкөт отит жана угууну жоготуулар 2016-жылдан баштап 2019-жылга чейин, 2020-жылдан тышкары төмөндөө тенденциясы мүнөздүү болгон.

Ош облусунун райондору боюнча 100 000 калкка упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын динамикасы боюнча талдоо жүргүзүлдү. Алай районунда упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын динамикада 2017 жана 2018-жылдары тиешелүүлүгүнө жараша +54,3% жана +14,1%га өскөн. Кийинки 2019 жана 2020-жылдары тиешелүүлүгүнө жараша 75,3% жана -31,1%га төмөндөгөн. Араван районунда өсүү тенденциясы 2017-жылы +37,5%, 2018-жылы +35,0% жана 2019-жылы +67,1%га белгиленген. 2020-жылы оорунун кескин төмөндөшү -79,7% түздү. 2019-жылы Кара-Кулжа районунун калкынын арасында оорундуулук +122,3%га өскөн. Башка жылдары 2017-жылы -74,2%, 2018-жылы -92,7% жана 2020-жылы -90,4%га олуттуу төмөндөө байкалган. Кара-Суу районунда 2017-жылы -60,0%га,

2018-жылы -47,2%га 2019-жылы +7,9%га төмөндөө тенденциясы, 2020-жылы +4,2%га өсүү тенденциясына алмашылган. Ноокат районунда упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын азайышы 2017-жылы -38,8%, 2019-жылы -53,8% жана 2020-жылы -39,8%га, 2018-жылы +51,0%га өсүшү байкалган. Өзгөн району боюнча 2017-жылы оорулардын жыштыгынын кескин өзгөрүүсү +74,5%га байкалган. 2018-жылы төмөндөө темпи боюнча -29,5% төмөндөө, 2019-жылы -69,3%га олуттуу төмөндөө, 2020-жылы -91,0%га андан да чоң төмөндөө байкалды. Чоң-Алай районунда 2018-жылы жана 2019-жылы өсүү темпи +133,1% жана +191,2% түзгөн.

Төмөндөө 2019-жылы -36,1%, 2020-жылы -33,0% түзгөн. Ош облусунун райондору боюнча динамикада районунда упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын жыштыгын талдоо Кара-Суу районун кошпогондо, 2020-жылга негизинен төмөндөө тенденциясын түздү.

Кыргыз Республикасынын Ош облусунун райондорунда өнөкөт отит боюнча оорунун динамикасын талдоо туруксуз динамиканы, оорунун жыштыгынын мүнөздүү чоң арышын жана айрым жылдары өнөкөт отит оорусунун учурларынын жоктугун көрсөттү. Бул ооруга чалдыккан учурларды баалабай коюуга алып келген төмөн кайрылуулар жана жеткиликтүүлүк менен шартталган.

Алай районунда бейтаптар арасында угууну жоготуу 2018 жана 2019-жылдары өсүү тенденциясына ээ болгон (тиешелүүлүгүнө жараша +215,3% жана +1102,4). 2017-жылы угууну жоготуу Араван районунда өскөндүгү (+526,5%) байкалган. Чоң-Алай районунда 2018-жылы бир аз өсүш байкалса, 2019-жылы угууну жоготуунун олуттуу өсүшү байкалган (тиешелүүлүгүнө жараша +8,1% жана +11,7%). Өзгөн районун боюнча 2017-жылы угууну жоготуунун көбөйүүсү +30,2%га байкалган. Дал ушул аймакта угууну жоготуунун динамикасынын эң чоң өсүшү көрсөтүлгөн убакыттын ичинде белгиленген. Алынган статистикалык маалыматтар кийин пилоттук долбоорго (географиялык жайгашуусун, аймакта жашаган калктын жалпы санын эске алуу менен) киргизүү үчүн ЛОР-ооруларынын деңгээли боюнча алардын даражасын аныктоого мүмкүндүк берди. Ош облусунун райондору боюнча ЛОР-ооруларынын деңгээлин ажырымдоо туруксуз тенденцияны көрсөткөн. 2016-жылы оорунун көрсөткүчү боюнча 1-орунду Кара-Кулжа району (100 миң калкка 4753,1), 2-орунду Алай району (607,6‰), 3-орунду Кара-Суу району ээлеген (587,0‰). 2017-жылы 1-орунду Кара-Кулжа району (1225,2‰), 2-орунду Алай району (937,8‰), 3-орунду Өзгөн району (673,9‰) турат. 2018-жылы абал түп-тамырынан бери өзгөрүп, биринчи орунду Алай району (1070,2‰), 2-орунду Чоң-Алай району (803,9‰) жана үчүнчү орунду Ноокат району (484,1‰) ээледі. 2019-жылы упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын деңгээли боюнча 1-орунду Араван району (680,4‰), 2-орунду Чоң-Алай району (512,8‰), 3-орунду ээледі. Алай району боюнча (263,8‰). 2020-жылы биринчи орунду Чоң-Алай районунда (343,3‰), 2-орунда - Алай районунда (181,5‰), 3-орунда - Кара-Суу районунда (153,5‰) болгон.

Демек, упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын жогорку деңгээли Алай районунда бардык изилденген жылдары, Кара-Кулжа районунда 2016-2017-жылдары, Чоң-Алай районунда 2018-2020-жылдары, Кара-Суу районунда 2016-ж. 2020-жылы, Араван районунда 2019-жылы, Ноокат районунда 2018-жылы жана Өзгөн районунда 2017-ж. алдыңкы орунду болгон. Изилдөө мезгилинин ичинде Ош облусунун ар кайсы райондорунда оорулардын жогоруда аталган класстары боюнча оорунун деңгээлинин көрсөтүлгөн термелүүсү, биринчи кезекте, калктын медициналык жардамга кайрылууларынын, жогорку квалификациялуу оториноларингологиялык жардамдын жеткиликтүүлүгүнүн төмөндүгү жана ооруга

көңүл бурбагандыктан болгон. Алынган маалыматтар Ош облусунда оториноларингологиялык жардамды оптималдаштыруу зарылдыгын көрсөтүп турат.

3.2 Ош областынын экинчи деңгээлдеги ооруканасына жаткырылган оториноларингологиялык оорулар менен ооруган бейтаптардын мүнөздөмөсү.

Ош шаарынын райондор аралык клиникалык ооруканасынын жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын оториноларингология бөлүмдөрүнө жардам алуу үчүн кайрылган 3423 бейтаптын дарт баяны талданды. Алар 20 жаштан жогоркулар болгон, кабыл алынган айы жана жылы боюнча, жынысы, курагы, диагнозу жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин статусу боюнча талдоолор жүргүзүлгөн. Ооруканага жаткырылгандардын $55,1 \pm 0,9$ ($n=1886$) эркектер, $44,9 \pm 0,8$ ($n=1537$) аялдар экендиги аныкталган, $p < 0,001$. Жалпысынан 2016-2020-жылдар аралыгында Ош облусу боюнча сурдологго 11965 бейтап ар кандай даттануулар менен кайрылган. Динамикада, 2019-жылдан бери кайрылуулардын саны -24,6%га, 2020-жылы -21,9%га кыскарган. Ошондой эле эң көп үлүшүн 20-29, 30-39 жана 50-59 жаштагы, башкача айтканда, эмгекке жарамдуу курактагы бейтаптар түзгөндүгүнө көңүл бурулат. Кайрылуучулардын арасында бардык жылдарда аялдар басымдуулук кылып, 58,9%дан 64,0%га чейин кыйла жогору үлүшүн түзүшкөн.

Сурдологго эң көп кайрылуу бардык жылдардагы Ош облусунан келген бейтаптарда байкалган. 2016-жылы $188,7 \pm 3,8$ бейтап кайрылган, алардын саны 2017-жылы $139,6 \pm 3,2$ бейтапка чейин азайган -26,0%, $p < 0,001$, 2018-жылы ($159,4 \pm 3,4$) өсүш +14,1%, $p < 0,001$, 2019-жылы ($118,8 \pm 2,9$), $p < 0,001$, ал эми 2020-жылы ($89,5 \pm 2,5$), $p < 0,001$, төмөндөө тиешелүүлүгүнө жараша -25,4% жана 24,6% түздү. Эң көп кайрылуу Ош облусунун Кара-Суу жана Өзгөн райондорунан келген бейтаптарда табылган. Бардык жылдарда да, 2016-жылы да жетишээрлик жогорку жыштык менен ($79,0 \pm 2,4$) 2017-жылы ($61,0 \pm 2,1$) – 22,7%га төмөндөө мезгили байкалган, $p < 0,001$, 2018-жылы ($72,7 \pm 2,3$) өскөн. +19,1%, $p < 0,001$, 2019-жылы ($60,2 \pm 2,1$), $p < 0,001$ жана 2020-жылы ($46,3 \pm 1,8$), $p < 0,001$, тиешелүүлүгүнө жараша -17,1% жана -23,0%га төмөндөгөн. Өзгөн районунан кайрылган бейтаптардын саны 2016-жылы $27,8 \pm 1,4$ болсо, 2017-жылы $21,6 \pm 1,2$ учурга чейин азайган, динамикада -22,3%га азайган, $p < 0,001$, 2018-жылы ($26,1 \pm 1,4$) +20,8%га өскөн, $p < 0,01$, 2019-жылы ($19,4 \pm 1,1$) -25,6%га, $p < 0,001$ ге, ал эми 2020-жылы ($14,3 \pm 1,0$) -26,2%га, $p < 0,001$ төмөндөгөн. Кайрылгандардын арасында Жалал-Абад облусунан 2016-жылы $14,0 \pm 1,0$ учурдан 2020-жылы $5,0 \pm 0,6$ учурга чейин, $p < 0,001$, Баткен облусунан $11,3 \pm 0,9$ дан $6,0 \pm 0,6$ учурга чейин, $p < 0,001$ бейтаптар болгон. Бейтаптардын жогорку жыштыгы Ош шаарынан аныкталган ($36,8 \pm 1,7$ жана $15,3 \pm 1,0$), $p < 0,001$. Башка аймактардан келген бейтаптар анча көп эмес жыштыкты түзгөн.

Заманбап оториноларингологиянын негизги көйгөйү – өнөкөт ириндүү отит. Бул патологияны кеч аныктоо жана өз убагында дарылабай калуу угууну жоготууга алып келет. Жалпы республиканын динамикасында 2014-жылдан 2019-жылга чейинки мезгилде саламаттык сактоо уюмдарында медициналык көзөмөл астында оорулардын бардык класстары боюнча чоңдор арасында ден-соолугунун

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын бир аз өсүү тенденциясы байкалган (+1,2%, + 0,2%, +0,3% жана +1,9% түздү) жана 2019-жылдан бери гана төмөндөө темпи боюнча 2020-жылы -0,8% жана -0,9% бир аз төмөндөшү байкалды. Ушундай эле көрүнүш Ош облусунда да пайда болду. Көрсөткүч 2015-жылы +1,8%, 2016-жылы +1,2%, 2017-жылы +3,1%, 2018-жылы +0,3% көбөйүп, 2019-жылы -0,8%, 2020-жылы -1,1% азайган.

Республика боюнча саламаттыкты сактоо уюмдарында дарыгерлердин көзөмөлүндө турган оорулардын бардык класстарындагы ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 18 жашка чейинки балдардын арасында 2014-2018-жылдары өсүш динамикасы байкалган +1,8%, +0,6%, +1,5 %, +4,2% жана 2019 жана 2020-жылдары -1,0% жана -0,7% тиешелүүлүгүнө жараша төмөндөгөн. Республиканын саламаттык сактоо уюмдарында упчу сымал өсүндү жана кулак оорулары менен катталган калктын жыштыгынын көрсөткүчү орточо эсеп менен 10 000 калкка 7,3 адамды түздү. Республиканын упчу сымал өсүндү жана кулак оорулары боюнча каттоодо турган ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 18 жашка чейинки балдардын жыштыгын кыскартуу тенденциясы байкалган.

Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынын жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын ЛОР-бөлүмдөрүнө ооруканалык жардам алуу үчүн кайрылган чоңдордун профилин изилдөөдө ЛОР-ооруларына ооруканалык жардам көрсөтүүгө аялдарга караганда ($44,9 \pm 0,8$, $n=1537$), $p < 0,001$ эркек бейтаптар ($55,1 \pm 0,9$, $n=1886$) көбүрөөк кайрылганы аныкталган.

Бейтаптардын орточо жашы $32 \pm 10,2$ жашты түздү. Көбүнчө 20-24 жаштагы жаштар ооруканага жаткырылган. Бардык курактык топтордун арасында 60 жаштан жогорку курактагылар чанда кездешет, ал бул курактык топтогу адамдар үчүн ооруканалык жардамдын жеткиликтүүлүгүнүн төмөндөшү менен байланышкан. Бейтаптардын көбүндө милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси болгон. Күз-кыш мезгилинде ЛОР-бөлүмүнүн иши көбөйөт. Көбүнчө чоң бейтаптар жогорку дем алуу жолдорунун ооруларына (J01-J39), кулак ооруларына (H60-H95) даттануу менен кайрылышат, бул курч респиратордук оорулардын кабылдашы болуп саналат, ошондуктан, өз убагында эмес жана/же туура эмес дарылоо менен оорунун коркунучу көбөйөрү жөнүндө коомчулукка маалымат берүү зарыл. Кыргыз Республикасы тарабынан 2019-жылы ратификацияланган «майыптардын укуктары жөнүндө» Конвенцияны эске алуу менен, калыбына келтирүүчү жана абилитациялык иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн майыптыктын себебин эске алып, ведомстволор аралык тыгыз кызматташтыкта калыбына келтирүүгө карата бирдиктүү топтомдуу мамиле жасоонун актуалдуулугу көрсөтүлөт.

4-бап. «ЛОР-кызмат көрсөтүүлөрүнүн ишкердигинин сапатын баамдоонун медициналык-социалдык (сурамжылоонун материалдары боюнча) аспектилери». Аталган медициналык-социалдык изилдөөнүн алкагында бул маселе Ош облустар аралык клиникалык ооруканасына жана Ош шаардык клиникалык ооруканасына ЛОР-органдарынын патологиясы менен ооруп жаткырылган

бейтаптарга кызмат көрсөтүүнүн деңгээлинде изилденген. Канаттанууну баамдоо үчүн биз 2019-2020-жылдар аралыгында саламаттыкты сактоо уюмдарына кайрылган респонденттерге (n=459) сурамжылоо жүргүздүк. Сурамжылоодо жеке маалыматтар, респонденттин ден-соолугунун абалы жана анын көрсөтүлгөн диагностикалык дарылоо процессине мамилеси жөнүндө маалыматтар камтылган. Аялдар 58,4% (n=268), эркектер – 41,6% (n=191) түзгөн. Курактык топторунун ичинен эң чоң үлүштү 51 жаштан 60 жашка чейинки респонденттер (32,9%) түздү. 31 жыл жана андан да көп иш тажрыйбасы бар респонденттер (35,6%) түзүп, алардын ичинен эркектерге (14,5%) караганда аялдар (21,1%) көбүрөөк болгон. Респонденттердин көбүнүн орто (34,5%) жана атайын орто (31,1%) билими болгон. 51,6%ы иштейт, алардын арасында эркектерге (17,6%) караганда аялдар басымдуулук (34,0%) кылат. Эң көп үлүш ден-соолук абалына канааттандыруу эмес баа берген респонденттерге (44,2%) туура келген, эркектерге (17,6%) караганда аялдар (26,6%) көбүрөөк. Респонденттердин 85,8%да өнөкөт оорулары бар, алардын 58,8% эркектер жана 27,0% аялдар.

Респонденттер негизги көйгөйлөрдүн ичинен алыстыкты (28,7±2,1) белгилеп, эркектер (14,1±1,6) менен аялдардын (14,5±1,6) ортосунда олуттуу айырмачылыктар аныкталган эмес $p>0,05$ (4.1-таблица).

4.1-таблица – 100 респондентке (n=459) медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүнүн негизги көйгөйлөрүнүн таралышы

№	Медициналык жардамдын жеткиликтүүлүк көйгөйү	Эркектер(n=191)		Аялдар (n=268)	
		абс. сан	P±m	абс. сан	P±m
1	Саламаттыкты сактоо уюмунун алыстыгы	65	14,1±1,6	67	14,5±1,6*
2	Жолдун абалы	53	11,5±1,4	123	26,8±2,0**
3	Текшерүүнүн жана дарылоонун түрлөрү	156	34,0±2,2	223	48,5±2,3**
4	Көйгөйдүн жоктугу	88	19,1±1,8	13	2,8±0,7**

Эскертүү: P±m - 100 респондентке көйгөйдүн таралышы жана репрезентативдик ката, * - $p>0,05$ - катасыз болжолдоо ыктымалдыгы 95,0% аз, ** - $p<0,001$ - катасыз болжолдоо ыктымалдыгы 99,9% жана андан жогору.

Медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүндө көйгөйлөрдүн жоктугун белгилеген респонденттер (22,0±1,9) да бар, аялдарга (2,8±0,7) караганда $p<0,001$ алардын көбү эркектер (19,1±1,8). Жалпысынан, белгилеп кетүү керек медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүндөгү негизги көйгөйлөрүн респонденттер текшерүүнүн жана дарылоонун конкреттүү түрлөрүнүн жоктугун (100 респондентке 82,5±1,7), жолдордун абалын (26,8±2,0), $p<0,001$, саламаттыкты сактоо уюмунун (38,3±2,2) алыстыгын $p<0,001$ белгилешти.

Саламаттык сактоо уюмдарына кайрылууда респонденттердин нааразычылыгынын себептери изилденди (4.6-таблица). Кезек күтүү менен

жалпысынан 100 респондент 31,1±2,1 учурда канааттанган эмес, анын ичинен эркектерге (10,0±1,4%) караганда аялдардын көпчүлүгү (21,1±1,9%), $p < 0,001$.

4.6-таблица – Саламаттык сактоо уюмдарына кайрылууда респонденттердин нааразычылыгынын себептери (100 респондентке)

№	Нааразычылыктын себеби	Респонденттер жынысы боюнча (n=459)				Бардыгы	
		эркектер		Аялдар		n	P±m
		n	P±m	n	P±m		
1	Кезек күтүү	46	10,0±1,4	97	21,1±1,9***	143	31,1±2,1
2	Ооруканада узак жатуу	114	24,8±2,0	185	40,3±2,2***	299	65,1±2,2
3	Керектүү медициналык жабдуулардын жоктугу	52	11,3±0,5	67	14,6±1,6*	119	25,9±2,0
4	Медициналык кызматчыларынын квалификациясынын төмөн деңгээли	92	20,0±1,8	136	29,6±2,1***	228	49,6±2,3
5	Ооруканага жаткыруу төлөмдөрүнүн болушу	76	16,5±1,7	127	27,7±2,0***	203	44,2±2,3
6	Оорукананын алыс жайгашкандыгы	14	3,0±0,7	49	10,7±1,4***	63	13,7±1,6
7	Медицина кызматкерларинин орой мамилеси	85	18,5±1,8	146	31,8±0,8***	231	50,3±2,3
8	Үй шарттарында медициналык кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жоктугу	13	2,8±0,7	28	6,1±1,1**	41	8,9±1,3
9	Саламаттыкты сактоо уюмун жана дарыгерди тандоо жоктугу	12	2,6±0,7	101	22,0±1,9***	113	24,6±2,0

Эскертүү: n - байкоолордун саны, P±m - канааттануу коэффициенттери жана репрезентативдик ката, * - $p > 0,05$ (катасыз болжолдоо ыктымалдыгы 95,0% дан аз), ** - $p < 0,01$ (катасыз болжолдоо ыктымалдыгы 99,0%), *** - $p < 0,001$ (катасыз болжолдоо ыктымалдыгы 99,9%).

Респонденттердин 65,1±2,2%ы үчүн ооруканага жаткыруу көп убакытты талап кылат, өзгөчө аялдар (40,3±2,2%) эркектерге (24,8±2,0%) караганда, $p < 0,001$. Керектүү жабдуулардын жоктугун респонденттердин 25,9±2,0% белгилешти, жынысы боюнча олуттуу айырмачылыктар жок (эркектер 11,3±0,5% жана аялдар 14,6±1,6%), $p > 0,05$. Медициналык кызматчылардын квалификациясынын деңгээли респонденттердин 49,6±2,3%ы тарабынан төмөн деп эсептелет, анын ичинде эркектерге (20,0±1,8%) караганда аялдар (29,6±2,1%) көбүрөөк, $p < 0,001$.

Ооруканага жаткыруу үчүн төлөмдүн болушуна респонденттердин 44,2±2,3%, аялдардын 27,7±2,0% жана эркектердин 16,5±1,7%, $p < 0,001$ нааразы. Оорукананын алыскы жайгашкандыгын респонденттердин 13,7±1,6% белгилешкен, алардын ичинен аялдар (10,7±1,4%) эркектерге (3,0±0,7%) караганда көбүрөөк, $p < 0,001$. Респонденттердин 50,3±2,3%, аялдардын 31,8±0,8% жана эркектердин 18,5±1,8% медициналык кызматчыларынын мамилеси орой деп эсептешкен, $p < 0,001$. Респонденттердин 8,9±1,3% үй шарттарында медициналык кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жок экенин белгилешкен, алардын көбү аялдар (6,1±1,1%), эркектер (2,8±0,7), $p < 0,01$.

Бейтаптарга медициналык жардамдын сапатын баамдоонун башка критерийлеринин катарында ооруканага жаткыруунун алгылыктуу шарттары, медициналык кызматчыларынын кесипкөйлүгү, диагностикалык дарылоо иш-чараларынын толук аткарылышы, медициналык кызматчылар тарабынан деонтологиялык принциптерди сактоо белгиленген. Алынган жыйынтыктардын негизинде көрсөтүлгөн медициналык жардамга бейтаптарынын канааттануу индекси эсептелген. Канааттануунун жетиштүү жогорку индекси медициналык жардамдын ооруканалык этабында (8,5 упай) аныкталган, ал эми амбулатордук этапта канааттануу индекси 7,5 упайды түзгөн.

Медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу үчүн респонденттер көпчүлүк учурда медициналык мекемелерди зарыл болгон заманбап диагностикалык жабдуулар менен камсыздоону (82,5±1,7%), медицина кызматчыларынын эмгек акысын жогорулатууну (70,3±2,1%) $p < 0,001$, медициналык кызматчыларынын квалификациясын деңгээлин жогорулатууну (53,3±2,3%) $p < 0,001$, сунушташат. Канааттануу деңгээлин ажырымдоо жыйынтыгы боюнча бейтаптарды сурамжылоо, кошумча скринингдик баамдоо, медициналык жардамдын сапатына мониторинг жүргүзүү орун алган кемчиликтерди жоюу боюнча башкаруу чечимдерин кабыл алууга мүмкүндүк берет.

5-бап. «Инновациялык механизмди колдонуу менен ЛОР-кызматынын ишкердигин оптималдаштыруунун жолдору».

5.1 Саламаттык сактоо уюмдарында инновациялык ыкманы колдонуунун негиздүүлүгү. Саламаттык сактоо уюмдарында компьютердик томографияны колдонуунун актуалдуулугу биринчи кезекте ага болгон муктаждык жана калктын өсүп жаткандыгы менен шартталган.

Атап айтканда ички органдардын жана таяныч-кыймыл аппаратынын бузулушун өз убагында аныктоого мүмкүндүк берүүчү, жаракаттарды аныктоонун негизги ыкмаларынын бири компьютердик томография болуп саналат. Эрте дарт аныктоо өз убагында жана туура дарылоого мүмкүндүк берет, өлүмдү, жаракаттан улам майыштуулукту олуттуу төмөндөтүп, дарылоо убактысын кыскартат. Компьютердик томография ЛОР-органдарынын ооруларын күндөгү калыпта диагностикалоодо рентгенография натыйжаларын тактоо үчүн кеңири колдонулат.

Компьютердик томография жадамы менен патология очогунун, анын курчап турган ткандарга жайылуу деңгээли жана оорунун жүрүшү жөнүндө эң толук маалымат алынат. Ошондуктан бул ыкма диагнозду биротоло коюуда жана дарылоонун андан аркы түрүн пландоодо чечүүчү ролду ойнойт. ЛОР-органдары татаал физиологиялык түзүлүшкө ээ, чоң тажрыйбага ээ болсо да, туура диагноз коюу оңой эмес. Бирок компьютердик томографиянын жогорку маалыматтуу болгондуктан, дарыгерлик ката кетириүүлөрдү жоюу мүмкүнчүлүгү жогору.

Каржылык көрсөткүчтөрдү жана алардын долбоор боюнча болжолдуу наркын талдоо акыркы этап болду. Каржылык кирешелердин эсептөөлөрү долбоорду ишке ашыруунун ар бир пункту боюнча жылына изилдөөлөрдүн санын сатуунун күтүлгөн минималдуу санына негизделген. Болжолдуу каржылык көрсөткүчтөр бир кызмат көрсөтүүнүн орточо наркын жана аларды өндүрүүнүн болжолдуу чегин эске алуу менен жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн санына жараша күтүлгөн суммалар боюнча эсептелет.


5.2 Компьютердик-томографиялык диагностика бөлүмдөрүнүн ресурстары жабдууларынын абалына талдоо жүргүзүү. Саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүүнүн заманбап этабында көрсөтүлүп жаткан медициналык жардамдын сапатын жогорулатууга багытталган негиздүү сунуштарды аныктоо абдан маанилүү. Бул жобо биринчи кезекте инновациялык технологияларды киргизүүнүн негизинде диагностикалык жана дарылоо жүрүшүн активдештирүүгө байланышкан тиешелүү чараларды ишке ашырууну талап кылат. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк ишкердиктин ар кандай чөйрөлөрүндө мамлекеттик бийлик органдары менен жеке сектордун өкүлдөрүнүн конструктивдүү өз ара аракеттенүүсүнүн эң реалдуу жана натыйжалуу механизми катары колдонулат.

5.3 Долбоорду башкарууну уюштуруу. Долбоорду башкаруу тутуму. Долбоорду башкаруу тутумунун негизин уюштуруу, координациялоо, пландаштыруу жана алгач конкреттүү максаттарга жетүү үчүн багытталган айрым жашоо ресурстарынын (долбоор) мерчимин түздөн-түз башкаруу методологиясы түзөт. Бул үчүн, белгилүү бир долбоордук натыйжаларга жетишүүгө багытталган инженердик жана башкаруу технологияларынын заманбап тутумдары колдонулат. Долбоорду башкаруу үч негизги этаптан турат: долбоордун планын түзүү, пландын аткарылышын көзөмөлдөө жана аны тез арада оңдоо, долбоорду аяктоо.

5.4 Компьютердик томографтарды жайларга жайгаштыруудагы талаптар. Белгилүү болгондой, рентген кабинеттери түпкүлүгүнүн кооптуулугу боюнча IV категорияга кирет, ошондуктан, иштеп жаткан имараттын жаңы жайларын пландаштырууда же жаңы имаратты долбоорлоодо жана курууда алар СанПин-2.1.3.003-03кө ылайык

медициналык мекемелердин имараттарына, курулмаларына жана жайларына коюлган талаптарга жооп бериши керек.

5.5 Долбоордун иштөө модели Долбоордун иштөө модели. 5.5.2-сүрөттө долбоорду ишке ашыруу түзмөгү көрсөтүлгөн.



5.5.2-сүрөт – Долбоорду ишке ашыруу түзмөгү.

Эскертүү: ТЭН - техникалык-экономикалык негиздеме.

Долбоорду даярдоого, анын техникалык-экономикалык негиздемесин жана тендерди өткөрүүгө мамлекет жооптуу болсо, курулуш, жабдуулар жана андан аркы башкаруу үчүн жеке өнөктөш жооп берет. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тутуму үчүн аны ишке ашыруунун маанилүүлүгүн аныктаган социалдык маанилүү долбоор болуп саналат. Долбоор өлкөнүн калкы эң жыш болгон түштүк аймагын камтыйт.

Долбоорду ишке ашыруу калкты каржылык жактан корголушуна олуттуу таасирин тийгизиши керек. Бул медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн берилген түрлөрүнө коюлган бааларды мамлекеттик көзөмөлгө алуу, кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын инвестор өзү билип өзгөртүүгө мүмкүн эместиги менен шартталган.

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашырууда бул медициналык кызматтарды тиричилик көрсөтмөлөрү боюнча акы төлөбөстөн көрсөтүү пландаштырылууда, бул, албетте, долбоорду ишке ашыруу пункттары орнотулган жерлер үчүн чоң социалдык мааниге ээ, бул өз убагында изилдөөнүн керектүү түрүнө жетүүгө жана көптөгөн бейтаптардын өмүрүн сактап калууга мүмкүндүк берет. Калктын транспорттук чыгымдары бир топ кыскарат, бул көбүнчө изилдөөнүн өзүнөн да ашып кетиши мүмкүн.

Аппараттын суткасына 25 адамга чейинки орточо жүктөмүн эсепке алуу менен калк бир компьютердик томография бөлүмүнө транспорттук чыгымдардан айына 400,0 миң сомго чейин үнөмдөйт. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу республиканын алыскы аймактарында өлкөнүн түндүк жана түштүк борборлорундагыдай сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

5.6. Долбоорду ишке ашырууну мониторинги. ЛОР-патологиясынын жогорку медициналык-социалдык маанилүүлүгүн жана республиканын калкына оториноларингологиялык жардамды оптималдаштыруу боюнча белгилүү бир потенциалдын бар экендигин эске алуу менен, аны көрсөтүүнүн топомдуу тутумун, калкка сапаттуу медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн жеке ЛОР-клиника тармактарын өркүндөтүү зарыл.

КОРУТУНДУ:

1. Ош областынын райондорунда упчу сымал өсүндү жана кулак ооруларынын денгээлин жана динамикасын изилдөө алардын көп багыттуу мүнөзүн көрсөттү. Калктын чоңдор категориясынын арасында упчу сымал өсүндү жана кулак оорулары боюнча баштапкы ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жыштыгынын төмөндөшүнүн фонунда 18 жашка чейинки балдарда 2017-2018-жылдары өсүш байкалган. Райондор боюнча оториноларингологиялык оорулар тууралуу алынган маалыматтар пилоттук долбоорго кезекте киргизүү үчүн алардын даражалык маанилерин аныктоого мүмкүндүк берди (географиялык жайгашуусун, райондо жашаган адамдардын жалпы санын эске алуу менен).

2. Бейтаптардын орточо жашы $32 \pm 10,2$ жашты түздү. Көбүнчө 20-24 жаштагы жаштар ооруканага жаткырылган. Бардык курактык топтордун арасында 60 жана андан улуу жаштагылар азыраак кездешет, бул улгайган адамдарга ооруканалык жардамдын жеткиликтүүлүгүнүн төмөндөшү менен байланышкан; көп учурда, бойго жеткен бейтаптар жогорку дем алуу жолдорунун ооруларына (J01-J39), кулак ооруларына (H60-H95) даттануу менен кайрылышат, бул курч респиратордук оорулардын кабылдашына байланыштуу, андыктан, баштапкы денгээлде кабылдоо коркунучу жөнүндө калктын маалымдуулугун жогорулатуу зарыл.

3. Медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүндөгү негизги көйгөйлөрүн респонденттер текшерүүнүн жана дарылоонун конкреттүү түрлөрүнүн жоктугун ($82,5 \pm 1,7\%$), жолдордун абалын ($26,8 \pm 2,0\%$), $p < 0,001$, саламаттыкты сактоо мекемесинин алыстыгын ($38,3 \pm 2,2\%$) $p < 0,001$ көрсөтүшкөн. Канаттануу критерийлери боюнча талдоо эң чоң денгээл бейтаптардын ооруканада болуусунда элементардык санитардык шарттарын сактоого жана алардын укуктарын

камсыздоого туура келерин аныктоого мүмкүндүк берди. Дарылоодо эрте кайрылуу мөөнөтү, кечигип кайрылып ооруканага жаткыруу мөөнөтүнө караганда оң натыйжа алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Ошого карабастан оорунун башталышында медициналык жардамга нааразы болгондор – $7,4 \pm 1,2\%$; көрсөтүлгөн медициналык жардамга жарым-жартылай канааттангандар – $15,3 \pm 1,6\%$, $p < 0,001$, жоопту тандоо кыйынгга турган респонденттер $11,3 \pm 1,4\%$, $p < 0,05$.

4. Проекттин эң эффективдүү финансылык модели ички кирешелүүлүк нормасы $14,0\%$ түзүп, кумулятивдик түзүлгөн нарк коэффициенти 5,2161ге тең болот. Сунушталган инновациялык мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борборлорун түзүү модели диагностикалык кызматтарды көрсөтүүнү кайра түзүүгө, мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын бюджетине карата каржылык жүктөмдү азайтууга, ошондой эле оториноларингологиялык жардамдын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР:

I. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде.

Ош облусунун калкынын арасында ЛОР-органдарынын ооруларынын таралышы жана түзүлүшү боюнча ишенимдүү статистикалык материалдарды изилдөөнүн натыйжалары ЛОР-кызматынын ишин оптималдаштырууга багытталган илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн жана бул патологияда дарт анктоонун сапатын жогорулатуунун айкын жолдорун аныктоо үчүн негиз боло алат.

ЛОР-кызматтын ишкердигин госпиталдык деңгээлде медициналык-социологиялык аспапты пайдалануу менен изилдөө республиканын башка региондорунда ЛОР-кызматты өнүктүрүүнүн региондук программаларын иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн. Медициналык жардамды уюштурууда заманбап ыкмаларды, ошондой эле жаңы диагностикалык жана дарылоо иш чараларын киргизүү тармактык кызматтын дарылоо-диагностикалык ишинин сапатын жогорулатууга багытталган.

Компьютердик томография технологияларын колдонуу менен медициналык жардамдын сапатына мониторинг жүргүзүү боюнча сунушталган тутум республиканын саламаттык сактоонун топтомдуу тутумуна интеграцияланышы керек.

II. Саламаттыкты сактоо уюмдарынын деңгээлинде.

Аймактык саламаттык сактоо шарттарында инновациялык механизмдерди натыйжалуу пайдалануунун тажрыйбалык түзмөгүн, ошондой эле компьютердик томографияны диагностикада тажрыйбалык колдонуу үчүн айкындалган

техникалык талаптарды саламаттык сактоо ишкердигин стандартташтырууну жүргүзүүдө эске алуу керек.

Медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдоодо бир катар аспектилерди эске алуу зарыл: медициналык жардамдын сапатын стандартташтырууну камсыз кылуу (жүргүзүү протоколдорун нозологиялык принцип боюнча иштеп чыгуу жана сактоо), жергиликтүү шарттарды эске алуу менен каржылоонун оптималдуу түрүн жана шарттарын тандоо, натыйжалуу жана ийкемдүү башкарууга ээ жана жогорку клиникалык-экономикалык максатка ылайыктуулугу бар адистештирилген медициналык жардам көрсөтүүнүн жаңы формаларын уюштуруу.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

1. **Маманов, М. А.** Распространенность отоларингологической заболеваемости среди населения Ошской области [Текст] / Н. К. Касиев, М. А. Маманов // Бюллетень науки и практики. - Нижневартовск, 2020. - Т. 6, № 1. - С. 114-121; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41860856>

2. **Маманов, М. А.** Распространенность потерь слуха в различных возрастных группах населения Ошской области [Текст] / М. А. Маманов // Известия ВУЗов Кыргызстана. - 2020. - № 6. - С. 29-33; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46301598>

3. **Маманов, М. А.** Анализ инвалидности вследствие болезней уха и сосцевидного отростка в Кыргызской Республике [Текст] / М. А. Маманов, Н. К. Касиев // Бюллетень науки и практики. - Нижневартовск, 2021. - Т. 7, № 12. - С. 127-134; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47469539>

4. **Маманов, М. А.** Профиль взрослых больных с отоларингологическими болезнями, госпитализированных в стационар вторичного уровня Ошской области [Текст] / М. А. Маманов, Н. К. Касиев // Здравоохранение Кыргызстана. - 2021. - № 4. - С. 69-73; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47556142>

5. **Маманов, М. А.** Обращаемость отоларингологических больных к сурдологу Ошской области Кыргызской Республики [Текст] / М. А. Маманов // Научное обозрение. Медицинские науки. - Москва, 2022. - № 2. - С. 18-23; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48367933>

6. **Маманов, М. А.** Научное обоснование совершенствования организации оториноларингологической помощи населению на примере Ошской области [Текст] / М. А. Маманов // Естественные науки и медицина: теория и практика. Сб.

ст. матер. L Междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск, 2022. - № 9 (31). - С. 11-17; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1ZquTewSluOapuuA3o2VbJfyrZrs_7MAy/view?usp=sharing

7. **Маманов, М. А.** Оптимизация деятельности лор-службы с использованием инновационного механизма [Текст] / М. А. Маманов // Вопросы науки и практики 2022: 3 сессия: Сб. ст. матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. - Москва, 2022. - № 3. - С. 52-55; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://drive.google.com/file/d/19U55edXAFk5YNxATJe3s7JpnWga5BPYq/view?usp=sharing>

8. **Маманов, М. А.** Роль компьютерной томографии в диагностике и лечении отоларингологических пациентов [Текст] / М. А. Маманов, Н. К. Касиев // Евразийский журнал здравоохранения. - 2024. - № 2. - С. 141-145; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=68518768>

9. **Маманов, М. А.** Исследование состояния здоровья ЛОР пациентов после перенесенного COVID-19: вызовы для отоларингологии и сурдологии в постковидном периоде [Текст] / М. А. Маманов, А. Т. Маданбекова, Э. Бактыбек к. // Евразийский журнал здравоохранения. - 2024. - № 2. - С. 146-151; То же: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=68518769>

Маманов Марлен Асанбековичтин «Кыргыз Республикасында оториноларингологиялык жардамды өркүндөтүүнүн уюштуруучулук негиздери (Ош облусунун мисалында)» деген темадагы 14.02.03 – коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: ЛОР-оору, кызмат көрсөтүү, медициналык жардамдын сапаты, таралуу, түзүмү, жеткиликтүүлүк, оториноларингология, компьютердик-томографиялык текшерүү.

Изилдөөнүн объектиси: оториноларингологиялык профилдеги бейтаптар, оториноларингологиялык жардам.

Изилдөөнүн предмети: Ош облусунун калкына оториноларингологиялык жардам көрсөтүүнүн уюштуруу системасы.

Изилдөөнүн максаты. Кыргыз Республикасынын Ош облусунун мисалында заманбап социалдык-экономикалык шарттарда калкка оториноларингологиялык жардам көрсөтүүнү жакшыртуунун жолдорун илимий жактан негиздөө

Изилдөө ыкмалары: ретроспективдүү, социалдык (сурамжылоо), экономикалык, аналитикалык, статистикалык.

Алынган натыйжалар жана алардын жаңылыгы. Ош облусунун калкынын арасында ЛОР-органдарынын ооруларынын таралышы жана түзүлүшү боюнча ишенимдүү статистикалык материалдардын изилдөөсүнүн жыйынтыктары ЛОР-кызматынын жумушун оптималдаштырууга багытталган илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн негиз болуп саналат жана ошондой эле бул патологияда диагностиканын сапатын жогорулатуунун конкреттүү жолдорун аныктоо үчүн негиз болот. Иштелип чыккан инновациялык моделдин негизинде анын орто мөөнөттүү келечекте болжолдонгон натыйжалуу иштешинин далилдери келтирилген, бул калкка даарылоо-диагностикалык кызматтарды көрсөтүү системасын андан ары оптималдаштырууну камсыз кылат. Алынган натыйжалардын негизинде биринчи жолу калкка оториноларингологиялык жардамдын сапатын, жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар иштелип чыкты жана бүтүндөй ЛОР-кызматынын оптимизациялоо процессине көмөк көрсөткөн оториноларингологияда инновациялык борборду түзүү үчүн мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизм колдонуу боюнча сунуштар иштелип чыкты.

Колдонуу чөйрөсү: коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо, оториноларингология.

Колдонуу боюнча сунуштар: республиканын комплекстүү саламаттык сактоо системасына компьютердик томографиянын технологияларын интеграциялоо, оториноларингологиялык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн аймактык саламаттык сактоо мекемелеринде инновациялык борборлорду ачуу сунушталууда.

РЕЗЮМЕ

диссертации Маманова Марлена Асанбековича на тему: «Организационные основы совершенствования оториноларингологической помощи в Кыргызской республике (на примере Ошской области)», на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение

Ключевые слова: ЛОР-заболевание, служба, качество медицинской помощи, распространенность, структура, доступность, оториноларингология, компьютерно-томографическое исследование.

Объект исследования: пациенты оториноларингологического профиля, оториноларингологическая помощь.

Предмет исследования: система организации предоставления оториноларингологической помощи населению Ошской области.

Цель исследования. Научное обоснование путей совершенствования оториноларингологической помощи населению в современных социально-экономических условиях на примере Ошской области Кыргызской Республики.

Методы исследования: ретроспективный, социологический (анкетирование), экономический, аналитический, статистический.

Полученные результаты и их новизна. Результаты изучения достоверного статистического материала по распространенности и структуре заболеваний ЛОР-органов среди населения Ошской области послужили основой для принятия научно обоснованных управленческих решений, направленных на оптимизацию деятельности ЛОР-службы и являются основанием для определения конкретных путей повышения качества диагностики при данной патологии. На основе разработанной инновационной модели представлены доказательства для прогнозируемого ее эффективного функционирования на среднесрочную перспективу, обеспечивающие дальнейшую оптимизацию системы предоставления лечебно-диагностических услуг населению. На основе полученных результатов впервые разработаны мероприятия по улучшению качества, доступности оториноларингологической помощи населению и рекомендации по применению механизма государственно-частного партнерства для создания инновационного центра в оториноларингологии, способствующего процессу оптимизации ЛОР-службы в целом.

Область применения: общественное здоровье и здравоохранение, оториноларингология.

Рекомендации по применению: предлагается интегрирование технологий компьютерной томографии в комплексную систему здравоохранения республики, открытие инновационных центров в условиях регионального здравоохранения, позволяющие повысить доступность оториноларингологической помощи.

SUMMARY

dissertation by Marlen Asanbekovich Mamanov on the topic: «Organizational basis for improving otorhinolaryngological care in the Kyrgyz Republic (on the example of the Osh region)», for the academic degree of **candidate of medical sciences in specialty 14.02.03 – public health and healthcare**

Key words: ENT-disease, service, quality of medical care, prevalence, structure, accessibility, otorhinolaryngology, computed tomographic examination.

The object of the study: otorhinolaryngological patients, otorhinolaryngological care.

The subject of study: a system for organizing the provision of otorhinolaryngological care to the population of the Osh region.

Purpose of the study. Scientific substantiation of ways to improve otorhinolaryngological care to the population in modern socio-economic conditions using the example of the Osh region of the Kyrgyz Republic.

Research methods: retrospective, sociological (questioning), economic, analytical, statistical.

The results obtained and their novelty. The results of the study of reliable statistical material on the prevalence and structure of diseases of the ENT-organs among the population of the Osh region served as the basis for making scientifically based management decisions aimed at optimizing the activities of the ENT-service and are the basis for determining specific ways to improve the quality of diagnosis in this pathology. Based on the developed innovative model, evidence is presented for its predicted effective functioning in the medium term, which ensures further optimization of the system for providing medical and diagnostic services to the population. Based on the results obtained, for the first time, measures were developed to improve the quality, accessibility of otorhinolaryngological care to the population and recommendations on the use of the public-private partnership mechanism to create an innovative center in otorhinolaryngology that contributes to the process of optimizing the ENT-service as a whole.

Field of application: public health and health care, ENT-service.

Recommendations for use: it is proposed to integrate computed tomography technologies into the comprehensive healthcare system of the republic, to open innovative centers in regional healthcare settings, which will increase the availability of otorhinolaryngological care.



Тиражы 50 нуска. Кеңсе кагазы.
Кагаздын форматы 60 x 90/16. Көлөмү 1,5 б.т.
«Соф Басмасы» ЖЧК тарабынан басылып чыкты.
720020, Бишкек ш., Ахунбаев көч., 92.